



ПРЕСС РЕЛИЗ

НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Е ж е н е д е л ь н ы й о б з о р

ХРОНИКА НЕДЕЛИ

• ХРОНИКА НЕДЕЛИ

• ХРОНИКА НЕДЕЛИ

■ **НБКР: Проблему невозвратных кредитов в Кыргызстане решит развитие кредитной культуры.**

Учитывая повышенное внимание общественности к проблеме заемщиков, которые в силу разных причин не могут погасить свои долги перед коммерческими банками и небанковскими учреждениями, Национальный банк КР считает необходимым дать разъяснения сложившейся ситуации.

Первое: есть заемщики, которые действительно пострадали во время апрельских и июньских событий 2010 года, а есть заемщики, которые не смогли рассчитать свои финансовые возможности. Среди обратившихся в Жогорку Кенеш КР заемщиков, есть люди, которые брали кредиты еще в 1990-е и 2000-е годы.

Второе: с заемщиками, обратившимися в НБКР, а также в коммерческие банки и небанковские финансовые учреждения, ведется работа по решению проблем невозвратных кредитов. НБКР, коммерческие банки и НФКУ готовы пойти навстречу своим заемщикам и практически решили все вопросы по заемщикам, пострадавшим в событиях 2010 года.

Третье: НБКР уже подготовил ряд нормативно-правовых актов, которые с одной стороны обязывают комбанки и НФКУ раскрывать заемщику в полной мере все условия получения кредита, а с другой стороны призваны содействовать повышению финансовой грамотности населения.

Необходимо отметить несколько тенденций, которые сформировались в последние годы и привели к проблеме увеличения невозвратных кредитов. Это:

(а) недостаточная **финансовая грамотность** потребителей услуг, в результате чего они не могут объективно рассчитать будущие платежи по возврату кредитных средств и оплате процентов по ним, оценить свои возможности по своевременному и полному выполне-

нию обязательств перед кредитором;

(б) значительные риски невозврата кредитных средств, так как зачастую заемщики **берут кредиты** в нескольких банках или микрофинансовых организациях. Особенно много таких заемщиков среди клиентов микрофинансовых организаций, так как микрокредиты являются более доступными и выдаются без залогового обеспечения;

(в) проведение кредиторами – банками и МФО, не на должном уровне **анализа заемщика, оценки его финансовых возможностей**.

Все эти факторы приводят к возникновению проблемы погашения кредитов заемщиками. Поскольку роль органов государственного управления в этих вопросах четко определена законодательными рамками, решение возникающих проблем между заемщиком и кредитором находится исключительно в юридической плоскости. Законы должны защищать как права кредиторов, так и заемщиков/залогодателей. Законы должны также содействовать повышению кредитной культуры всех участников взаимоотношений кредитор – заемщик и формированию четкого понимания, что долги должны возвращаться. Поскольку банки и НФКУ, являясь финансовыми посредниками, несут обязательства перед своими вкладчиками, чьи средства они оперируют, в том числе и выдавая кредиты.

■ 14 мая 2012г Председатель НБКР Зина Асанкожоева приняла участие в 27-м собрании Клуба председателей Центральных банков Центральной Азии, стран Черноморского региона и Балкан. Организатором собрания Клуба в Баку выступил Центробанк Азербайджана.

Традиционно целью собрания Клуба стало обсуждение взаимного сотрудничества и обмена опытом между Центробанками стран-членов организации. Поднимались темы «Долговой кризис в Зоне евро и его влияние на стра-

ны Евразии, не входящие в ЕС» и «Глобальная финансовая стабильность и роль обратно-циклического макропруденциального регулирования на развивающихся рынках».

В рамках собрания Клуба Председатель НБКР провела переговоры с Председателями Центральными банками России, Азербайджана, Турции, Казахстана и др. На встречах речь шла о дальнейшем сотрудничестве и взаимной помощи.

Справка

Клуб был создан в 1998 году с целью развития сотрудничества, координации и обмена опытом между центральными банками региона.

В настоящее время в Клуб входит 21 участник, включая Кыргызстан. На заседании, состоявшемся 12 мая, было официально подтверждено вступление в Клуб Национального банка Чехии.

Выданы лицензии/свидетельства следующим НФКУ и обменным бюро:

1. ИП Ниязбаев Эмилбек Ниязбаевич (лицензия № 4942 от 14.05.2012г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой), регистрационный номер №2974. Юридический адрес: г.Бишкек, ул.Абдрахманова, д.150;
2. ИП Ачеков Жолчубай Джамбулович (лицензия № 4943 от 15.05.2012г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой), регистрационный номер №2975. Юридический адрес: г.Бишкек, рынок "Дордой", центральный проход, место № 32;
3. ОсДО ломбард "Астра" (лицензия № 4944 от 15.05.2012г. на право проведения обменных

операций с наличной иностранной валютой), регистрационный номер №2976. Юридический адрес: г.Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 6/2;

4. ИП Джолдошбаева Гульсара Галиакпаровна (лицензия № 4945 от 16.05.2012г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой), регистрационный номер №2977. Юридический адрес: Чуйская область, Аламединский район, с.Аламедин, ул.Алматинская, д.143;
5. ИП Заитов Акрамжан Турганович (лицензия № 4946 от 16.05.2012г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой), регистрационный номер №2978. Юридический адрес: г.Бишкек, пр.Чуй, 4 "б", ТД "Мадина";
6. ИП Исманов Икрамидин Шакирович (лицензия № 4947 от 17.05.2012г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой). Юридический адрес: Баткенская область, г.Кызыл-Кыя, ОсОО "Айбек-Базары", центральные ворота;
7. ИП Миржалилов Мирзахид Миралиевич (лицензия № 4948 от 17.05.2012г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой). Юридический адрес: Баткенская область, г. Кызыл-Кыя, ОсОО "Айбек-Базары", центральные ворота;
8. ОсОО МКК "Досмат-Финанс" (свидетельство об учетной регистрации № 458 от 17.05.2012г. на микрокредитование физических и юридических лиц). Юридический адрес: Ошская область, г.Ош ул.Ломоносова, №6.

Межбанковские платежи

Показатели межбанковских платежных систем (МПС)						
	Всего МПС		в том числе			
			Клиринговая система		Гроссовая система	
	Объем сом	кол-во штук	Объем сом.	кол-во штук	Объем сом	кол-во штук
Показатели за период с 14 по 18 мая 2012 г. (отчетный период)						
Абсолютное значение за неделю	14 595 418 265,87	46 978	1 606 304 917,66	43 546	12 989 113 348,21	3 432
Доля в платежах МПС(%)	100,0	100,0	11,0	92,7	89,0	7,3
в том числе (%):						
Чистые позиции ЕМППЦ	0,1	1,6	0,8	1,7	0,0	0,0
Исходящие ЦК	14,1	8,3	19,6	8,9	13,4	1,3
Входящие ЦК	22,3	37,3	20,6	40,1	22,5	2,3
Исходящие СФ	0,01	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0
Входящие СФ	0,6	6,0	5,9	6,5	0,0	0,0
Средненедельные показатели за прошлый месяц						
Абсолютное значение	12 085 215 566,66	43 711	1 281 189 646,12	40 963	10 804 025 920,54	2 749
Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц						
Абсолютное значение	2 510 202 699,21	3 267	325 115 271,54	2 583	2 185 087 427,67	683
%	20,8	7,5	25,4	6,3	20,2	24,9

Показатели национальной платежной системы Элкарт

По состоянию на	11.05.2012	18.05.2012
Количество карт в обращении (без учета перевыпущенных)	130 294	130 789
Количество pos-терминалов всего, в том числе:	720	715
- в банках	459	454
- в торговых точках	261	261
Количество банкоматов	191	193

КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА С 14.05.2012 ПО 18.05.2012

Денежная база

(млн. сомов)

	11.05.12	18.05.12	Прирост
Всего	56 113,0	55 602,5	-510,6
в том числе:			
- деньги вне бан- ков (МО)	48 235,4	48 228,1	-7,2
- резервы коммер- ческих банков	7 877,7	7 374,3	-503,3

Операции Национального банка

(млн. сомов)

	07.05.12- 11.05.12	14.05.12- 18.05.12	Прирост
Продажа ГКВ на условиях РЕПО	100,4	186,4	86,0
Обратная покупка по ранее заключенным сделкам РЕПО	50,3	168,1	117,8
Покупка ЦБ	-	-	-
Кредиты "овернайт"	-	32,0	32,0
Внутридневные кредиты	-	-	-

Аукционы нот НБКР

(млн. сомов)

	08.05.12	15.05.12	Прирост
Спрос	751,3	844,5	93,2
Продажа	470,6	501,1	30,5
Доразмещение	100,0	210,0	110,0
Средневзвешенная доходность, в %:			
- по 7-дневным	4,79	4,75	-0,05
- по 14-дневным	6,14	6,15	0,01
- по 28-дневным	8,61	8,09	-0,52

Аукционы ГКВ

(млн. сомов)

	10.05.12	17.05.12	Прирост
Спрос	25,1	230,4	205,3
Продажа	11,3	187,6	176,4
Доразмещение	-	-	-
Средневзвешенная доходность, в %:			
- по 3-х месячным	-	6,64	6,64
- по 6-ти месячным	8,59	-	-8,59
- по 12-ти месячным	-	10,29	10,29

* аукцион по размещению 3-месячных ГКВ не состоялся в связи с недостаточным количеством участников

Внутренний межбанковский кредитный рынок

(млн. сомов)

	04.05.12- 10.05.12	11.05.12- 17.05.12	Прирост
Общий объем операции	140,1	283,2	143,2
в том числе:			
- сделки РЕПО	100,2	191,2	91,1
- кредиты в национальной валюте	25,0	92,0	67,0
- кредиты в иностранной валюте	14,9	-	-14,9
Средневзвешенный уровень процент- ных ставок, в %:			
- по сделкам РЕПО	7,00	7,39	0,39
- по кредитам в национальной валюте	3,00	7,00	4,00
- по кредитам в иностранной валюте	0,63	-	-0,63

Межбанковские валютные торги

(млн. долл.)

	07.05.12- 11.05.12	14.05.12- 18.05.12	Прирост
Общий объем сделок	11,51	24,16	12,65
в том числе:			
- межбанковские сделки	11,51	24,16	12,65
- продажа Национальным банком	-	-	-
- покупка Национальным банком	-	-	-
Операции СВОП, заключенные НБКР с коммерческими банками	-	-	-
Операции СВОП между коммерче- скими банками**	-	0,10	0,10
			<i>Темп прироста</i>
Учетный курс долл. США (на конец периода)	46,9450	47,1500	0,44%

***- без учета операций СВОП между коммерческими банками за 18.05.2012 года

Объем депозитов в действующих коммерческих банках

(млн. сомов)

	11.05.12	18.05.12	Прирост
Всего	43 904,3	44 934,4	1 030,1
в том числе:			
- депозиты в национальной валюте	21 484,6	21 336,3	-148,4
- депозиты в иностранной валюте	22 419,6	23 598,1	1 178,5

Объем кредитов действующих коммерческих банков

(млн. сомов)

	11.05.12	18.05.12	Прирост
Всего	33 876,2	34 059,0	182,8
в том числе:			
- кредиты в национальной валюте	14 774,4	14 788,9	14,5
- кредиты в иностранной валюте	19 101,8	19 270,1	168,4

■ **Улуттук банк: Кыргызстанда орун алган кайтарылгыс кредиттер проблемасын кредит маданиятын өнүктүрүү аркылуу чечүүгө болот.**

Ар кандай себептерден улам коммерциялык банктардан жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринен алышкан карыздарынын ордун жаба албаган карызгерлердин проблемасына коомчулуктун өзгөчө көңүл буруусун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы түптөлгөн бул абалга төмөнкүдөй түшүндүрмө берүү зарыл деп эсептейт.

Биринчиден: орду жабылбаган кредиттери менен байланыштуу проблемаларын коомчулуктун алдына койгон карызгерлер, ошондой эле депутаттарды кошо алганда бийликте тургандардын бардыгы, 2010-жылдын апрель жана июнь айларындагы окуяларда жапа чеккен деп эсептөөгө болбойт. Алардын бир бөлүгү өз финансылык мүмкүнчүлүгүнө жетиштүү баа бере албаган ишенимсиз карыз алуучулар. Жогорку Кеңешке кайрылгандардын арасында 1998, 2008, 2009-жылдары эле карыз алган карызгерлер да бар.

Экинчиден: Улуттук банкка, коммерциялык банктарга жана банктык эмес финансы-кредит мекемелерине кайрылышкан карызгерлер ортосунда кайтарылгыс кредиттер проблемасын чечүү иштери жүргүзүлүп жатат. Улуттук банк, коммерциялык банктар жана банктык эмес финансы-кредит мекемелери өз карыз алуучуларына түшүнүү менен мамиле кылууга даяр жана 2010-жылы болуп өткөн окуяларда жапа чеккен карыз алуучулар боюнча маселелердин бардыгы чечилүүдө.

Үчүнчүдөн: Улуттук банк, бир жагынан коммерциялык банктарды жана банктык эмес финансы-кредит мекемелерин кредит алуунун бардык шарттарын карызгерлерге ачык көрсөтүүгө, ал эми экинчи жагынан калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга көмөк көрсөтүүгө багытталган бир катар ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыкты.

Акыркы жылдары түптөлгөн жана алар кайтарылгыс кредиттердин көбөйүүсүнө алып келген бир нече тенденцияларды белгилеп кетүү зарыл:

(а) сунушталган кызматтардан пайдалануучулардын **финансылык сабаттуулугу** төмөн

деңгээлде, мунун натыйжасында алар кредиттик каражаттарды кайтарууга, алар боюнча пайыздардын төлөшүнө, карызгердин кредитор алдындагы милдеттенмелеринин өз учурунда толук аткарылышына баа бере алышпайт;

(б) көпчүлүк учурда карызгерлер бир нече банктан же микрофинансы уюмдарынан кредит алышат, бул да кредиттик каражаттардын кайтарылбай калуу тобокелдигин арттырат; айрыкча, микрофинансылык уюмдардын кардарларынын арасынан мындайлар көп кездешет. Күрөөсүз, майда кредиттердин берилиши менен түшүндүрүүгө болот;

(в) мындан тышкары, кредиторлор – банктар жана МФУлар тарабынан карызгердин мүмкүнчүлүгүнө талдап-иликтөөлөрдү, баа берүүлөрдү да талаптагыдай жүргүзбөйт.

Ушул факторлордун бардыгы келип, кредиттерди төлөөдө проблемалардын келип чыгышын шарттайт. Ушундан улам, тиешелүү мыйзамдардын иштелип чыгышы жана кабыл алынышы муктаждыгы келип чыгууда. Мындай мыйзамдар бир жагынан кредиторлордун укугунун корголушуна, экинчи жагынан бардык катышуучулардын – кредитор менен карызгердин (күрөө коюучунун) кредиттик маданиятын калыптандырууга мүмкүндүк берет.

■ 2012-жылдын 14-майында Улуттук банктын Төрагасы Зина Асанкожоева, Азербайжан Борбордук банкы тарабынан Баку шаарында уюштурулган Борбордук Азия, Карадениз жана Балкан өлкөлөрүнүн Борбордук банктарынын төрагалар клубунун 27-жыйынына катышты.

Уюмдун өкүлдөрүнөн болушкан өлкөлөрдүн борбордук банктары ортосунда өз ара кызматташуу жана тыжрыйба алмашуу маселесин талкуу, Клубдун жыйналышынын максатынан болду. Кезектеги жолугушууда «Евро аймагында карыз каатчылыгы жана анын Евро-союзга кирбеген Евразия өлкөлөрүнө таасири», ошондой эле «Жалпы финансылык туруктуулук жана өнүгүп келе жаткан рыноктордо макро-пруденциалдык жөнгө салууга кайтарым-циклдин ролу» деген темалар да талкууга алынды.

Жыйындын алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасы

Россия, Азербайжан, Түркия, Казакстан жана башка өлкөлөрдүн борбордук банктарынын төрагалары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анда мындан аркы кызматташуу, ошондой эле өз ара колдоо көрсөтүү жөнүндө сөз болду.

Маалымат үчүн

Клуб 1998-жылы региондордун борбордук банктары ортосунда кызматташууну өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу максатында түзүлгөн.

Учурда, Кыргызстанды кошо алганда, 21 катышуучу Клубдун катарына кирет. Өтүп жаткан жылдын 12-майында өткөн отурумда Чехия Улуттук банкынын бул Клубга өткөндүгү расмий тастыкталган.

Төмөнкү банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/күбөлүктөр берилген:

1. Жеке ишкер Ниязбаев Эмилбек Ниязбаевичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 14-майында №4942 лицензия берилген, каттоо №2974. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көчө, 150;
2. Жеке ишкер Ачеков Жолчубай Джамбуловичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 15-майында №4943 лицензия берилген, каттоо №2975. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, ортонку катар, №32 жай;
3. "Астра" ломбард КЖКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 15-майында №4944 лицензия берилген, каттоо №2976. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик-Баатыр атындагы көчө, 6/2;

4. Жеке ишкер Джолдошбаева Гульсара Галиакпаровнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 16-майында №4945 лицензия берилген, каттоо №2977. Юридикалык дареги: Чүй областы, Аламедин району, Аламедин айылы, Алматы көчөсү 143;
5. Жеке ишкер Зайтов Акрамжан Тургановичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 16-майында №4946 лицензия берилген, каттоо №2978. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси 4 «б», «Мадина» соода үйү;
6. Жеке ишкер Исманов Икрамидин Шакировичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 17-майында №4947 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук дарбазасы;
7. Жеке ишкер Миржалилов Мирзахид Миралиевичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 17-майында №4948 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук дарбазасы;
8. МКК "Досмат-Финанс" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2012-жылдын 17-майында эсептик каттоодон өткөртүлгөндүгү жөнүндө №458 күбөлүгү берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ломоносов атындагы көчө, №6.

Банктар аралык төлөмдөр

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү						
	Бардыгы болуп банктар аралык төлөм системалары		анын ичинде			
			Клиринг системасы		Гросстук системасы	
	Көлөмү сом	Саны даана	Көлөмү сом	Саны даана	Көлөмү сом	Саны даана
2012-жылдын 14-майынан 18-майына чейинки мезгил ичиндеги көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил)						
Абсолюттук мааниде	14 595 418 265,87	46 978	1 606 304 917,66	43 546	12 989 113 348,21	3 432
Банктар аралык төлөм системаларынын төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)	100,0	100,0	11,0	92,7	89,0	7,3
анын ичинде (%):						
ББПБнын таза позициялары	0,1	1,6	0,8	1,7	0,0	0,0
Борбордук Казыналыктын чыгыш төлөмдөрү	14,1	8,3	19,6	8,9	13,4	1,3
Борбордук Казыналыктын кириш төлөмдөрү	22,3	37,3	20,6	40,1	22,5	2,3
Социалдык Фонддун чыгыш төлөмдөрү	0,01	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0
Социалдык Фонддун кириш төлөмдөрү	0,6	6,0	5,9	6,5	0,0	0,0
Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр						
Абсолюттук мааниси	12 085 215 566,66	43 711	1 281 189 646,12	40 963	10 804 025 920,54	2 749
Отчеттук мезгилдин көрсөткүчтөрүнүн өткөн айдын орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн четтеши						
Абсолюттук мааниси	2 510 202 699,21	3 267	325 115 271,54	2 583	2 185 087 427,67	683
%	20,8	7,5	25,4	6,3	20,2	24,9

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү

... карата абал боюнча	2012-жылдын 11-майына карата	2012-жылдын 18-майына карата
Жүгүртүүдөгү карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз)	130 294	130 789
Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде:	720	715
- банктарда	459	454
- соода түйүндөрүндө	261	261
Банкоматтардын саны	191	193

ФИНАНСЫ РЫНОГУНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ 2012.05.14 - 2012.05.18

Акча базасы

(млн. сом)

	11.05.12	18.05.12	Осуш
Бардыгы	56 113,0	55 602,5	-510,6
анын ичинде:			
- банктардан тышкар- кы акчалар (МО)	48 235,4	48 228,1	-7,2
- коммерциялык банк- тардын камдары (резерв)	7 877,7	7 374,3	-503,3

Улуттук банктын операциялары

(млн. сом)

	07.05.12- 11.05.12	14.05.12- 18.05.12	Осуш
РЕПО шарттарында МКВ(ж) сатуу	100,4	186,4	86,0
Мурда келишилген РЕПО бүтүмдөрү боюн- ча кайтара сатып алуу	50,3	168,1	117,8
Баалуу кагаздарды сатып алуу	-	-	-
"Овернайт" кредиттери	-	32,0	32,0
Бир күн ичиндегикре- диттер	-	-	-

Улуттук банктын ноталар аукциондору

(млн. сом)

	08.05.12	15.05.12	Осуш
Суроо-талап	751,3	844,5	93,2
Сатуу	470,6	501,1	30,5
Жеткире жайгаштыруу	100,0	210,0	110,0
Орточо салмактанып алын- ган кирешелүүлүк, % менен:			
- жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк ноталар боюнча	4,79	4,75	-0,05
- жүгүртүү мөөнөтү 14 күндүк ноталар боюнча	6,14	6,15	0,01
- жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк ноталар боюнча	8,61	8,09	-0,52

МКВ аукциондору

(млн.сом)

	10.05.12	17.05.12	Осуш
Суроо-талап	25,1	230,4	205,3
Сатуу	11,3	187,6	176,4
Орточо салмактанып алын- ган кирешелүүлүк, % менен:	-	-	-
- жүгүртүү мөөнөтү 3 ай	-	6,64	6,64
- жүгүртүү мөөнөтү 6 ай	8,59	-	-8,59
- жүгүртүү мөөнөтү 12 ай	-	10,29	10,29

* жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВлар аукциону крешелүүлүктүн жогору вола-
тилдүү болушунан улам өткөрүлгөн эмес

Ички банктар аралык кредит рыногу

(млн. сом)

	04.05.12- 10.05.12	11.05.12- 17.05.12	Осуш
Операциялардын жалпы көлөмү	140,1	283,2	143,2
анын ичинде:			
- РЕПО бүтүмдөрү	100,2	191,2	91,1
- улуттук валютадагы кредиттер	25,0	92,0	67,0
- четөлкө валютасындагы кредиттер	14,9	-	-14,9
Пайыздык чендердин орточо салмактанып алынган деңгээли, % менен:			
- РЕПО бүтүмдөрү боюнча	7,00	7,39	0,39
- улуттук валютадагы кредиттер боюнча	3,00	7,00	4,00
- четөлкө валютасындагы кредиттер боюнча	0,63	-	-0,63

Банктар аралык валюта тооруктары

(млн. долл.)

	07.05.12- 11.05.12	14.05.12- 18.05.12	Осуш
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү	11,51	24,16	12,65
анын ичинде:			
- банктар аралык бүтүмдөр	11,51	24,16	12,65
- Улуттук банктын сатуусу	-	-	-
- Улуттук банктын сатып алуусу	-	-	-
Улуттук банк тарабынан коммерция- лык банктар менен келишилген СВОП операциялары	-	-	-
Коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операциялары**	-	0,10	0,10
			Өсүш арымы
АКШ долларынын эсептик курсу (мезгил акырына карата)	46,9450	47,1500	0,44%

** 2012-жылдын 18-майында коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операцияларын эске албаганда

Иштеп жаткан коммерциялык банктардагы депозиттер көлөмү

(млн. сомов)

	11.05.12	18.05.12	Осуш
Бардыгы	43 904,3	44 934,4	1 030,1
анын ичинде:			
- улуттук валютадагы депозиттер	21 484,6	21 336,3	-148,4
- четөлкө валютасындагы депозиттер	22 419,6	23 598,1	1 178,5

Иштеп жаткан коммерциялык банктардын кредиттеринин көлөмү

(млн. сомов)

	11.05.12	18.05.12	Осуш
Бардыгы	33 876,2	34 059,0	182,8
анын ичинде:			
- улуттук валютадагы кредиттер	14 774,4	14 788,9	14,5
- четөлкө валютасындагы кредиттер	19 101,8	19 270,1	168,4

**НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ с “12” МАЯ по “18” МАЯ 2012 г. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В УЧЕТЕ И РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНА СЛЕДУЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ ***

Код по ИСО 4217		Наименование валюты	Курс (к кыргызскому сому)
буквенный	цифровой		
AUD	036	1 Австралийский доллар	47,2029
AZN	944	1 Азербайджанский манат	59,7782
GBP	826	1 Английский фунт стерлингов	75,7336
AMD	051	10 Армянских драм	1,1952
AFN	971	1 Афганский афгани	0,9721
BYR	974	100 Белорусских рублей	0,5807
BGN	975	1 Болгарский лев	31,0887
BRL	986	1 Бразильский реал	24,0595
HUF	348	10 Венгерских форинтов	2,1013
KRW	410	1 Вона Республики Корея/южно-корейский вон	0,0409
GEL	981	1 Грузинский лари	28,9623
DKK	208	1 Датская крона	8,1798
AED	784	1 Дирхам ОАЭ	12,7906
EUR	978	1 Индийская рупия	0,8772
INR	356	10 Иранских риалов	0,0382
IRR	364	1 Канадский доллар	46,8019
KZT	398	1 Китайский юань Жэньминьби	7,4446
CAD	124	1 Кувейтский динар	168,6459
CNY	156	1 Латвийский лат	87,1366
KWD	414	1 Литовский лит	17,6109
KWD	414	1 Малайзийский ринггит	15,3003
LVL	428	1 Молдавский лей	3,9590
LVL	428	1 Монгольский тугрик	0,0358
LTL	440	1 Новая турецкая лира	26,2897
MYR	458	1 Новозеландский доллар	36,8133
MDL	498	1 Новый тайваньский доллар	1,5988
MNT	496	1 Новый туркменский манат	16,4841
TRY	949	1 Норвежская крона	7,9986
NZD	554	1 Пакистанская рупия	0,5173
TWD	901	1 Польский злотый	14,3375
TMT	934	1 СДР	72,2637
NOK	578	1 Таджикиский сомони	9,8699
PKR	586	1 Узбекский сум	0,0252
PLN	985	1 Украинская гривна	5,8798
RUB	643	1 Чешская крона	2,4112
XDR	960	1 Шведская крона	6,7538
TJS	972	1 Швейцарский франк	50,6219
UZS	860	1 Японских иен	5,8787
UAH	980		
CZK	203		
SEK	752		
CHF	756		
JPY	392		

**ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ
ВАЛЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ
К КЫРГЫЗСКОМУ СОМУ**

дата*	Доллар США	Евро	Рубль	Тенге
14.05.12	46,9797	60,8035	1,5540	0,3177
15.05.12	47,0585	60,5408	1,5549	0,3180
16.05.12	47,1094	60,5285	1,5532	0,3183
17.05.12	47,1381	59,9337	1,5218	0,3186
18.05.12	47,1500	59,9748	1,5238	0,3185
19.05.12	47,1721	59,8661	1,5027	0,3193
20.05.12	47,1721	59,8661	1,5027	0,3193
21.05.12	47,1721	59,8661	1,5027	0,3193
22.05.12	47,1953	60,2755	1,5147	0,3189

* официальные курсы иностранных валют по отношению к кыргызскому сому определяются Национальным банком Кыргызской Республики без обязательства Национального банка Кыргызской Республики покупать или продавать иностранные валюты по определенным курсам

СООБЩЕНИЕ

**о результатах аукционов
нот НБКР,**

состоявшихся 15.05.2012 г.

(тыс.сом)

Номер эмиссии	BD001120523	BD002120530	BD004120613
Дата эмиссии	16.05.2012	16.05.2012	16.05.2012
Срок обращения, дней	7	14	28
Объявленный объем эмиссии	50000	50000	450000
Размещенный объем эмиссии	1100	50000	450000
в т.ч. среди заявок:			
- собственных	1100	50000	355100
- клиентских	0	0	94900
Объем спроса	20100	120100	704330
Количество участников	3	5	12
Фактическая сумма оплаты	1098.99	49880.72	447185.16
Цены (сом)			
максимальная	9990.88	9977.5	9939.7
средневзвешенная	9990.78	9976.14	9937.45
отсечения	9990.77	9975.95	9934.17
Средневзвешенная доходность(%)	4.75	6.15	8.09
Эффективная годовая доходность(%)	4.86	6.34	8.4
Дата погашения	23.05.2012	30.05.2012	13.06.2012

Управление денежно-кредитных операций
Отдел рефинансирования и размещения ценных бумаг НБКР. тел. 66-90-42

**УЧЕТНАЯ СТАВКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С 16 мая по 22 мая 2012 года
СОСТАВЛЯЕТ 8.66 %**

ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ГЦБ* в тыс. сом

Дата	Общий объем сделок по номинальной стоим-ти	Общий объем сделок по факт-ой стоим-ти	Общее кол-во сделок (шт.)	Заклученные репо сделки (репо-начальные)				Сделки по покупке/продаже до погашения		
				Объем сделок по факт-ой стоим-ти	Кол-во сделок (шт.)	Средне- взвеш. срок (дн.)	Средне- взвеш. дох-ть (%)	Объем сделок по факт-ой стоим-ти	Кол-во сделок (шт.)	Средне- взвеш. дох-ть (%)
За предыдущий период	107 500,00	100 159,75	4	100 159,75	4	1	7,00	0,00	0	0,00
14.05.2012	139 500,00	130 094,40	9	130 094,40	9	4	7,23	0,00	0	0,00
15.05.2012	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
16.05.2012	107 500,00	31 308,17	2	31 308,17	2	5	7,50	0,00	0	0,00
17.05.2012	34 150,00	31 888,52	6	29 844,30	5	1	8,00	2 044,22	1	9,00
18.05.2012	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
За отчетный период	281 150,00	193 291,09	17	191 246,87	16	4	7,39	2 044,22	1	9,00
Изменение	53 101.90	37 298.13	2	37 298.13	2	-4	-0.11	0.00	0.00	0.00

* Сведения содержат данные по операциям коммерческих банков на вторичном рынке ГКВ

КУРСЫ ВАЛЮТ НА НАЛИЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 18.05.2012 г.

БАНКИ 10:00	сом /		сом /		сом /		сом /		сом /	
	1 доллар США		1 евро		1 российский рубль		1 казахский тенге		1 узбекский сум	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа
ОАО "Айыл Банк"	47,0000	47,1500	59,6000	60,3000	1,5000	1,5300	0,3120	0,3185		
ОАО "АкылИнвестбанк"	47,0000	47,2000	59,2000	60,3000	1,4950	1,5250	0,3100	0,3200		
КИКБ	46,9500	47,2500	59,2000	60,7000	1,4900	1,5300	0,3080	0,3180		
ОАО "ЮниКредит Банк"	46,9500	47,1500	59,5000	60,3000	1,4950	1,5250	0,3130	0,3210		
ЗАО "Банк Азии"	46,9000	47,3000	59,0000	61,0000	1,5000	1,5500	0,3000	0,3200		
ОАО Российско-Кыргызский "Аманбанк"	46,7000	47,2000	59,0000	61,0000						
ОАО "Залкар Банк"	46,9000	47,2000	59,5000	60,5000	1,5000	1,5350	0,3080	0,3170		
ОАО "Банк Бакай"	46,9000	47,3000	59,6000	60,3000	1,5000	1,5400	0,3100	0,3250		
ЗАО "БТА Банк"	46,9500	47,2500	59,3000	60,5000	1,4900	1,5400	0,3130	0,3200		
ЗАО "Демир Кыргыз Инт. банк"	46,9000	47,2500	59,9200	61,3300	1,4900	1,5400	0,3144	0,3196		
ОАО "Дос-Кредобанк"	46,9500	47,2000	59,5000	60,5000	1,4950	1,5350	0,2900	0,3230		
ОАО ИБ "Иссык-Куль"	47,0500	47,2000	59,2000	60,3000	1,4950	1,5250	0,3100	0,3200		
ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан"	46,8500	47,2500	59,4000	60,4000	1,4900	1,5290	0,3000	0,3190		
ОАО "КыргызКредитБанк"	47,0000	47,2000	59,2000	60,5000	1,5000	1,5300	0,3100	0,3190		
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"	46,8000	47,1500	59,3000	60,5000	1,4900	1,5300	0,3110	0,3190		
ЗАО "Манас Банк"	47,0000	47,2500	59,8000	60,5000	1,4900	1,5350	0,3000	0,3200		
ОАО "РСК Банк"	47,0000	47,2000	59,5000	60,3000	1,5000	1,5350	0,3140	0,3180		
ЗАО АКБ "Толубай"	46,8500	47,2500	59,7000	60,7000	1,4900	1,5400	0,3000	0,3200		
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"	46,9500	47,1500	59,4000	60,3000	1,4900	1,5240	0,3100	0,3200		
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"	46,9000	47,1500	59,1000	60,6000	1,4850	1,5450	0,3100	0,3200		
ОАО "ЭкоИсламикБанк"	47,0500	47,1500	59,7000	60,5000	1,5000	1,5400	0,3160	0,3180		
Бишкекский филиал Н.Б. Пакистана	46,7000	47,1500	59,5000	60,5000						
	1 английский фунт		1 швейцарский франк		10 японских иен					
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа				
ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»	70,7100	77,9600								
ОАО "Банк Бакай"	72,0000	77,0000								
ЗАО «Демир Кыргыз Инт. банк»	66,1200	75,3800	46,8600	50,8800						
ЗАО «БТА Банк»	70,0000	78,0000								
* ОБМЕННЫЕ БЮРО	сом /		сом /		сом /		сом /		сом /	
	1 доллар США		1 евро		1 российский рубль		1 казахский тенге		1 узбекский сум	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа
г. Бишкек (10:00) **	47,0000	47,1125	59,6500	60,3000	1,5025	1,5215	0,3163	0,3180		
г. Ош	46,9800	47,1500	59,0000	60,4330	1,4980	1,5210	0,3060	0,3200	0,0160	0,0170
г. Джалал-Абад	47,0000	47,1000	58,0000	60,0500	1,5100	1,5350	0,3100	0,3200	0,0160	0,0170
г. Каракол	46,9000	47,2000	60,0000	61,5000	1,5100	1,5400	0,3050	0,3140		
г. Чолпон-Ата	46,8000	47,3000	60,8000	61,5500	1,5100	1,5400	0,3060	0,3150		
г. Талас	46,8000	47,0000	58,0000	60,0000	1,4800	1,5200	0,3144	0,3164		
г. Нарын	46,9500	47,2000	59,0600	61,1800	1,4800	1,5500	0,2900	0,3200		
г. Баткен	46,8500	47,1000	60,0000	62,0000	1,5000	1,5200				
Средние курсы валют по обменным бюро, предоставляемые ОсОО «Колибри»										
ОБ КОЛИБРИ	47,0000	47,1500	59,6000	60,8000	1,5000	1,5250	0,3160	0,3180	0,0100	0,0400

* По обменным пунктам курс покупки 1 доллара США к сому указан самый высокий, а курс продажи самый низкий.

По остальным валютам, а также по данным г. Чолпон-Ата и ОсОО "Колибри" указываются средние курсы.

**Информация по г. Бишкек содержит данные обменных бюро, находящихся в районе пересечения улиц Московской и Советской.

Информация ОсОО «Колибри» содержит данные обменных бюро, находящихся на ул. Киевской, Московской, Манаса и Ошского рынка.

*** данные за 16.05.2012

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ ГКВ

Национальный банк извещает об итогах очередных аукционов по продаже ГКВ, состоявшихся 17.05.2012

(тыс. сом)

	6 - мес.	12 - мес.
Номер эмиссии	GD013120820	GD052130520
Дата эмиссии	21.05.2012	21.05.2012
Срок обращения, дней	91	364
Объявленный объем эмиссии	26 000,0	142 000,0
Размещено по номиналу	10 100,0	177 500,0
в т.ч. среди заявок:		
-конкурентных	10 100,00	124 250,00
-неконкурентных	0,00	53 250,00
Размещено по факту	9 933,43	160 776,07
Объем спроса	10 100,0	220 300,0
Количество участников	2	7
Цены ГКВ (сом)		
Максимальная	98,43	91,23
Средневзвешенная	98,35	90,58
Отсечение	98,35	90,30
Средневзвешенная доходность(%)	6,64	10,29
Эффективная годовая доходность(%)	6,80	10,29
Дата погашения	20.08.2012	20.05.2013